

ПРЕСС РЕЛИЗ

НАЦИОНАЛЬНОГО
БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Е ж е н е д е л ь н ы й о б з о р

ХРОНИКА НЕДЕЛИ**• ХРОНИКА НЕДЕЛИ****• ХРОНИКА НЕДЕЛИ**

■ 27 июля 2011 года на заседании Правления Национального банка Кыргызской Республики рассмотрены следующие вопросы и приняты соответствующие постановления:

- о выпуске коллекционных монет, посвященных 200-летию со дня рождения Курманжан Датки (№40/1);
- об утверждении Положения "О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой" (№40/4), который предусматривает продление срока действия лицензии до трех лет, устанавливая требования к минимальному объему оборотных средств обменного бюро в размере 100 000 сомов и ограничение на повторное получение лицензии при отзыве лицензии за нарушения нормативных правовых актов Национального банка;
- об отзыве лицензии ОсОО "Специализированный фонд рефинансирования банков" (№40/5);
- о совместном постановлении Правительства КР и НБКР "Об утверждении Стратегии развития микрофинансирования на 2011-2015 годы" (№40/6);
- о внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР от 02.03.06 г. №5/7 "Об утверждении Положения "О лицензировании деятельности банков" (№40/7);
- о внесении изменений и дополнений в постановление Правления НБКР от 4 февраля 2004 года №2/2 "Об утверждении Инструкции о проведении инспекторских проверок на местах" (№40/8).

Также заслушаны и приняты к сведению отчеты консерватора ОАО "КыргызКредит Банк" и консерватора ОАО Инвестбанк "Иссык-Куль" за май и июнь 2011 года.

■ Относительно ситуации на внутреннем валютном рынке Кыргызской Республики Национальный банк сообщает следующее:

Национальный банк при проведении валютной политики придерживается принятого Кыргызской Республикой режима плавающего обменного курса, который предполагает формирование обменного курса через рыночные механизмы, т.е. на основе спроса и предложения на соответствующую иностранную валюту.

В настоящее время ситуация на валютном рынке Кыргызской Республике с учетом фактора сезонности в целом характеризуется относительной стабильностью.

С начала июня 2011 года вследствие увеличения объема предложения продолжилась тенденция по ослаблению курса доллара США по отношению к кыргызскому сому, которая началась с апреля месяца. Как известно, одним из основных источников притока иностранной валюты являются денежные переводы физических лиц, осуществляемые по системам денежных переводов. Так, по предварительным данным, за июнь 2011 года чистый приток иностранной валюты по денежным переводам составил 141,9 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2010 года на 53,7 млн. долларов США. При этом, исходя из данных прошлых периодов, следует отметить, что наибольший приток отмечается за период с апреля по сентябрь, т.е. денежные переводы как один из основных источников иностранной валюты также подвержены сезонному фактору. Также дополнительное предложение иностранной валюты создается во время туристического сезона, пик которого приходится именно на июль и август месяцы. Относительно фундаментальных факторов, влияющих на курс доллара

США, можно отметить нерешенность вопроса о поднятии предельной планки государственных заимствований в Соединенных Штатах Америки.

За период с 01 июня по 27 июля официальный курс доллара США к сом понизился с 45,3965 до 44,7025 сом за один доллар США, т.е. на 1,53% или на 0,70 сом.

С 01 июня по 26 июля общий объем интервенций Национального банка составил 64,80 млн. долларов США, в том числе Национальный банк продал 26,25 млн., купил 38,55 млн. долларов США.

Национальным банком на валютном рынке составил 12,30 млн. долларов США. Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию на финансовых рынках и предпринимает соответствующие действия с целью дальнейшего обеспечения стабильной ситуации на внутреннем финансовом рынке с помощью имеющихся рыночных механизмов и инструментов.

■ Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что за январь-июнь 2011 года Министерство финансов разместило ГКВ и ГКО на общую сумму 1,7 млрд. сомов, что на 13,1 процента ниже аналогичного показателя предыдущего года (в январе-июне 2010 объем продаж ГЦБ составил 1,9 млрд. сомов). В том числе объем продаж ГКВ сократился на 13,1 процента, а объем продаж ГКО – на 24,7 процента.

Снижение объема продаж произошло в связи с низким спросом на ГЦБ. На фоне снижения спроса и высокой инфляции доходность ГЦБ выросла. Так, общая средневзвешенная доходность ГКВ в июне составила 18,1 процента, тогда как в декабре 2010 года она равнялась 11,1 процента. Доходность ГКО по итогам мая¹ составила 19,9 процента, что на 1,0 п.п. выше этого показателя на начало года.

Объем кредитного портфеля банков на конец июня 2011 года составил 28,6 млрд. сомов, увеличившись на 8,4 процента. Средневзвешенная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте за период составила 22,7 про-

цента, снизившись по сравнению с показателем аналогичного периода 2010 года на 1,2 п.п.

По состоянию на конец первого полугодия 2011 года система небанковских учреждений, подлежащих лицензированию и регулированию со стороны НБКР, включала в себя: два специализированных финансово-кредитных учреждения – ОсОО «ФКПРКС», ОсОО «СФРБ»; 207 кредитных союзов; 424 микрофинансовые организации (в том числе четыре микрофинансовые компании, 304 микрокредитные компаний и 116 микрокредитных агентств) и 274 обменных бюро.

В первом полугодии 2011 года сектор небанковских финансово-кредитных учреждений показал хорошие темпы роста, что способствовало расширению охвата населения микрофинансовыми услугами. Так по состоянию на конец первого полугодия 2011 года доля активов НФКУ составила 29 процентов, а кредитного портфеля – 49 процентов от портфеля банковской системы. По состоянию на конец первого полугодия 2011 года активы НФКУ достигли 17,6 млрд. сомов, с начала года прирост составил 2,6 млрд. сомов или 18 процентов, кредитный портфель НФКУ вырос до 13,9 млрд. сомов, прирост составил 2,9 млрд. сомов или 26 процентов. Количество заемщиков микрофинансового сектора выросло за первое полугодие 2011 года с 391 тыс. до 437 тыс. человек или на 11,7 процента.

Также за первое полугодие 2011 года существенный рост продемонстрировал показатель чистой прибыли НФКУ, составив 718 млн. сом, что в два раза выше показателя чистой прибыли за аналогичный период 2010 года.

Общая сумма денег, находящихся в обращении, по состоянию на 25 июля 2011 года составила 47,3 млрд. сомов, в то время как на 1 января 2011 года она составила 43,3 млрд. сомов. Рост суммы денег в обращении за 7 месяцев 2011 года составил 9,3 процента.

Данные показатели денег в обращении говорят, что наличности в обращении достаточно для удовлетворения потребностей населения республики в расчетах.

¹В июне все аукционы по размещению ГКО были признаны несостоявшимися в связи с отсутствием спроса.

■ Национальный банк Кыргызской Республики сообщает, что в рамках "Программы Жилищного Финансирования", реализуемой при поддержке Германского банка развития KfW, Министерство финансов Кыргызской Республики объявляет тендер по отбору партнерских финансово-кредитных институтов для участия в Программе. Общей целью Программы KfW является увеличение и улучшение, в плане доступности и срочности, предложения кредитов на жилищное строительство и ипотечных кредитов, а также кредитов на улучшение жилищных условий и на покупку жилья, что в свою очередь будет способствовать углублению и расширению кыргызского финансового рынка. Общая цель Программы будет достигнута путем предоставления финансирования для вышеуказанных целей и позволит гражданам Кыргызской Республики со средним и низким доходами получить доступ к кредитам и улучшить свои жилищные условия. Кредиты будут представлены тремя Партнерскими Финансово-кредитными институтами, которые будут отобраны для участия в программе. Партнерские финансово-кредитные институты получают кредиты в национальной валюте (сом) от Министерства Финансов, на условиях, которые будут определены в дальнейшем.

Для участия в тендере приглашаются банки и микрофинансовые организации, зарегистрированные и ведущие свою деятельность в Кыргызской Республике.

Отбор партнерских финансово-кредитных институтов будет проведен в форме тендера в два этапа:

1. Предварительный отбор финансово-кредитных институтов.

2. Финальный отбор, который будет производиться на основе комплексной проверки консультантом. Отбор будет произведен тендерной комиссией, которая состоит из представителей Министерства Финансов, KfW, а также консультантом с международным опытом.

Институты, заинтересованные в тендере, должны связаться с Алтынай Валихановой, она предоставит Вам дополнительную информацию о тендере и о документах, которые должны быть предоставлены. Если у Вас появятся какие-либо вопросы, пожалуйста, присылайте

их Валихановой Алтынай на адрес электронной почты altynai.valikhanova@kfw.de.

Срок подачи документов в Региональный офис KfW по адресу г. Бишкек, ул. Панфилова, 150 до 29 августа 2011 года.

Новости небанковских финансовых учреждений

Национальным банком Кыргызской Республики **выданы лицензии (свидетельства)** следующим небанковским финансово-кредитным учреждениям (НФКУ):

1. ЧП Данышманов Эмиль Маматкадырович (лицензия №4736 от 26.07.2011 г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер обменного бюро №2807. Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 150, ОБ "Жетиген".
2. ЧП Джолдошбаев Абдурашид Галиахпирович (лицензия №4737 от 27.07.2011 г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой), регистрационный номер обменного бюро №2808. Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Курманжан Датка, 300.
3. ЧП Кутманалиева Динара Токтогуловна (лицензия №4738 от 27.07.2011 г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой). Юридический адрес: г. Талас, ул. Сарыгулова, б/н (в здании ТД "Коктом").
4. ОсОО "МКК "Баррэл" (свидетельство об учетной регистрации №388 от 27.07.2011 г. на микрокредитование физических и юридических лиц). Юридический адрес: Иссык-Кульская обл., г. Каракол, ул. Московская, 162/16.
5. ОсОО МКК "АККА-Финанс" (свидетельство об учетной регистрации №389 от 28.07.2011 г. на микрокредитование физических и юридических лиц). Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Парковая, 65.
6. ОсОО МКК "Прогресс" (свидетельство об учетной регистрации №390 от 28.07.2011 г. на микрокредитование физических и юридических лиц). Юридический адрес: г. Бишкек, пр. Чуй, 230, 7 этаж, каб.8.

Аннулированы свидетельства/лицензии следующих НФКУ:

1. С 25.07.2011 г. аннулировано свидетельство об учетной регистрации №148 учреждения МКА "Бизнес-Люкс" на основании заявления о самоликвидации от 22.07.2011 г. и решения учредителя от 22.07.2011 г. Юридический адрес: Иссык-Кульская обл., г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 69.
2. С 28.07.2011г. аннулирована лицензия №549

КС "Аска Тоо" на основании протокола общего собрания от 25.07.2011 г. Юридический адрес: Нарынская обл., г. Нарын, ул. Ж.Шералиева, 231.

3. С 29.07.2011 г. аннулирована лицензия №4519 от 23.11.2011 г. ЧП Юшты Тамары Николаевны на основании заявления о прекращении экономической деятельности. Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Московская, д. 164, кв.13.

Межбанковские платежи

Показатели межбанковских платежных систем (МПС)						
	Всего МПС		в том числе			
			Клиринговая система		Гроссовая система	
	Объем сом	кол-во штук	Объем сом.	кол-во штук	Объем сом	кол-во штук
Показатели за период с 25 июля по 29 июля 2011 г. (отчетный период)						
Абсолютное значение за неделю	13 907 046 101,67	29 080	1 431 408 187,02	25 913	12 475 637 914,65	3 167
Доля в платежах МПС(%)	100,0	100,0	10,3	89,1	89,7	10,9
в том числе (%):						
Чистые позиции ЕМПС	0,1	1,2	0,6	1,3	0,0	0,0
Исходящие ЦК	17,6	15,4	24,5	16,9	16,8	2,5
Входящие ЦК	22,3	32,3	14,3	36,1	23,3	1,6
Исходящие СФ	0,004	0,1	0,04	0,1	0,0	0,0
Входящие СФ	0,2	3,8	2,4	4,2	0,0	0,0
Средне недельные показатели за прошлый месяц						
Абсолютное значение	10 835 358 831,80	27 226	1 282 952 047,35	24 727	9 552 406 784,45	2 499
Отклонение показателей за отчетный период от средне недельных показателей за прошлый месяц						
Абсолютное значение	3 071 687 269,87	1 854	148 456 139,67	1 186	2 923 231 130,20	668
%	28,3	6,8	11,6	4,8	30,6	26,7

Показатели национальной платежной системы Элкарт

По состоянию на	22.07.2011	29.07.2011
Количество карт в обращении (без учета перевыпущенных)	113 675	114 126
Количество pos-терминалов всего, в том числе:	561	561
- в банках	420	420
- в торговых точках	141	141
Количество банкоматов	149	149

(млн. сомов)

	22.07.11	29.07.11	Прирост
Всего	52 340,8	52 973,6	632,8
в том числе:			
- деньги вне банков (МО)	45 394,2	45 439,3	45,1
- резервы коммерческих банков	6 946,6	7 534,2	587,6

Операции Национального банка

(млн. сомов)

	18.07.11-22.07.11	25.07.11-29.07.11	Прирост
Покупка ГКВ на условиях РЕПО	78,0	26,3	-51,6
Обратная продажа по ранее заключенным сделкам РЕПО	20,1	46,5	26,4
Кредиты «овер-найт»	35,0	-	-35,0

Аукционы нот НБКР

(млн. сомов)

	19.07.11	26.07.11	Прирост
Спрос	506,8	461,1	-45,7
Продажа	471,8	440,1	-31,7
Доразмещение	-	-	-
Средневзвешенная доходность, в %:			
- по 7-дневным	5,93	6,01	0,08
- по 14-дневным	8,07	8,22	0,15
- по 28-дневным	12,84	13,19	0,35

Аукционы ГКВ

(млн. сомов)

	21.07.11*	28.07.11	Прирост
Спрос	200,0	45,5	-154,6
Продажа	95,0	25,4	-69,6
Средневзвешенная доходность, в %:			
- по 3-х месячным *	-	-	-
- по 6-ти месячным	-	14,91	14,91
- по 12-ти месячным	20,33	-	-20,33

** аукцион по размещению 3 мес. ГКВ не состоялся в связи с высокой волатильностью доходности

Внутренний межбанковский кредитный рынок

(млн. сомов)

	15.07.11-21.07.11	22.07.11-28.07.11	Прирост
Общий объем операции	59,2	71,4	12,2
в том числе:			
- сделки РЕПО	59,2	71,4	12,2
- кредиты в национальной валюте	-	-	-
- кредиты в иностранной валюте	-	-	-
Средневзвешенный уровень процентных ставок, в %:			
- по сделкам РЕПО	11,00	11,81	0,81
- по кредитам в национальной валюте	-	-	-
- по кредитам в иностранной валюте	-	-	-

Межбанковские валютные торги

(млн. долл.)

	18.07.11-22.07.11	25.07.11-29.07.11	Прирост
Общий объем сделок	26,45	21,20	-5,25
в том числе:			
- межбанковские сделки	9,75	18,40	8,65
- продажа Национальным банком	-	-	-
- покупка Национальным банком	16,70	2,80	-13,90
Операции СВОП, заключенные НБКР с коммерческими банками	-	-	-
Операции СВОП между коммерческими банками**	-	-	-
			Темп прироста
Учетный курс долл. США (на конец периода)	44,9730	44,6879	-0,63%

** - без учета операций СВОП между коммерческими банками за 29.07.2011 года

Объем депозитов в действующих коммерческих банках

(млн. сомов)

	22.07.11	29.07.11	Прирост
Всего	37 331,8	37 599,5	267,7
в том числе:			
- депозиты в национальной валюте	18 216,4	18 752,6	536,2
- депозиты в иностранной валюте	19 115,4	18 846,9	-268,4

Объем кредитов действующих коммерческих банков

(млн. сомов)

	22.07.11	29.07.11	Прирост
Всего	28 721,1	28 921,2	200,1
в том числе:			
- кредиты в национальной валюте	13 728,3	13 845,2	116,9
- кредиты в иностранной валюте	14 992,8	15 076,0	83,2

■ Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлунда өткөрүлгөн отурумунда төмөнкү маселелер каралган жана алар боюнча тиешелүү токтомдор кабыл алынган:

- Курманжан Датканын туулган күнүнүн 200 жылдыгына арналган коллекциялык монеталарды чыгаруу жөнүндө (№40/1);
- "Накталай чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобосун бекитүү тууралуу (№40/4), бул жобо лицензиянын мөөнөтүн үч жылга чейин узартууну, алмашуу бюросунун жүгүртүүдөгү каражаттарынын минималдуу көлөмүнө карата талапты 100 000 сом өлчөмүндө белгилөөнү жана Улуттук банктын ченемдик актыларын бузгандыгы үчүн лицензияны кайра чакырып алууда кайталап лицензия алууну чектөөнү караштырат;
- "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын лицензиясын кайра чакырып алуу жөнүндө (№40/5);
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "2011-2015-жылдарга каралган микрофинансылоону өнүктүрүү стратегиясын бекитүү жөнүндө" биргелешкен токтому тууралуу (№40/6);
- Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган №5/7 "Банктардын ишмердигин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу (№40/7);
- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 4-февралында кабыл алынган "Жер-жерлерде инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" №2/2 токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (№40/8).

Ошондой эле бул отурумда "Кыргыз-Кредит Банк" ААКынын консерваторунун жана Инвестбанк "Ысык-Көл" ААКынын консерваторунун 2011-жылдын май жана июнь айлары үчүн отчеттору угулду жана эске алынды.

■ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ички валюта рыногундагы жагдайга карата төмөнкүлөрдү билдирет:

Улуттук банк валюта саясатын жүр-

гүзүүдө Кыргыз Республикасы тарабынан кабыл алынган эркин жылып жүрүүчү алмашуу курсу режимин карманат, бул режим алмашуу курсун рынок механизмдери аркылуу, б.а. тиешелүү чет өлкө валютасына карата суроо-талаптын жана сунуштоонун негизинде түптөөнү түшүндүрөт.

Учурда Кыргыз Республикасынын валюта рыногундагы жагдай сезондуулук факторун эсепке алуу менен негизинен салыштырмалуу туруктуу катары мүнөздөлөт.

2011-жылдын июнь айынын башынан тартып сунуштоо көлөмүнүн жогорулагандыгына байланыштуу АКШ долларынын кыргыз сомуна карата курсунун ушул жылдын апрель айында башталган алсызданышы уланган. Белгилүү болгондой, чет өлкө валютасынын агып киришинин негизги булактарынын бири болуп акча которуу системалары аркылуу жүзөгө ашырылуучу жеке адамдардын акча которуулары эсептелет. Алсак, алдын ала маалыматтарга ылайык, 2011-жылдын июнунда акча которуулар боюнча чет өлкө валютасынын таза агып кирүүсү, 2010-жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 53,7 млн. АКШ долларына көбөйүү менен 141,9 млн. АКШ долларын түзгөн. Мында, өткөн мезгилдердин маалыматтарына караганда, белгилей кетүүчү нерсе, агып кирүүнүн жогору болгон мезгили жылдын апрель айынан сентябрь айына чейин катталат, б.а. акча которуулар дагы чет өлкө валютасынын негизги булактарынын бири катары сезондук фактордон да көз каранды. Ошондой эле чет өлкө валютасын кошумча сунуштоо өтө күчөп турган мезгили июль жана август айларына туш келген туристтик сезондун убагында да түзүлөт. АКШ долларынын курсуна таасир этүүчү фундаменталдуу фактор катары Америка Кошмо Штаттарындагы мамлекеттик карыз алуулардын чегин жогорулатуу жөнүндө маселенин чечилбегендигин белгилеп кетүүгө болот.

1-июндан 27-июлга чейинки мезгил ичинде АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 1 АКШ долларына 45,3965 сомдон 44,7025 сомго, б.а. 1,53% же 0,70 сомго төмөндөгөн.

1-июндан 26-июлга чейин Улуттук банктын интервенцияларынын жалпы көлөмү 64,80 млн. АКШ долларын түзгөн, анын ичинде Улуттук банк 26,25 млн. АКШ долларын сат-

кан, 38,55 млн. АКШ долларын сатып алган. Натыйжада Улуттук банктын валюта рыногундагы таза сатып алуу көлөмү составил 12,30 млн. АКШ долларын түзгөн.

Улуттук банк финансы рынокторундагы жагдайды туруктуу иликтейт жана ички финансы рыногунда колдо болгон рынок механизмдерин жана каражаттарын колдонуу менен туруктуу жагдайды андан ары дагы камсыз кылып туруу максатында тиешелүү аракеттерди көрүп турат.

■ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Финансы министрлиги МКВларды жана МКОлорду 2011-жылдын январь-июнь айларында 1,7 млрд. сом жалпы суммасында жайгаштыргандыгын билдирет, бул өткөн жылдагы (2010-жылдын январь-июнь айларында мамлекеттик баалуу кагаздарды (МБК) сатуунун көлөмү 1,9 млрд. сомду түзгөн) тиешелүү көрсөткүчтөн 13,1 пайызга төмөн. Анын ичинде МКВларды сатуунун көлөмү 13,1 пайызга, ал эми МКОлорду сатуунун көлөмү 24,7 пайызга кыскарган.

Сатуунун көлөмүнүн төмөндөшү МБКларга суроо-талаптын төмөн болушуна байланыштуу болгон. Суроо-талаптын төмөн жана инфляциянын жогору болушунун алкагында МБКлардын кирешелүүлүгү арткан. Алсак, МКВлардын жалпы орточо салмактанып алынган кирешелүүлүгү июнь айында 18,1 пайызды түзсө, 2010-жылдын декабрь айында ал 11,1 пайызга жеткен. Ал эми МКОлордун кирешелүүлүгү май айынын жыйынтыгы боюнча¹ 19,9 пайыз чегинде катталган, бул жыл башындагы көрсөткүчтөн 1,0 п.п. жогору.

Банктардын кредит портфелинин көлөмү 2011-жылдын июнь айынын акырына карата 8,4 пайызга көбөйүү менен 28,6 млрд. сомду түзгөн. Улуттук валютада жаңы берилген кредиттер боюнча орточо салмактанып алынган чен 2010-жылдын тиешелүү мезгилиндеги көрсөткүчкө салыштырганда 1,2 п.п. төмөндөө менен бир мезгил ичинде 22,7 пайыз чегинде катталган.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча Улуттук банк тарабынан лицензиялануучу жана иши жөнгө салынуучу банктык эмес мекемелер системасы өзүнө төмөнкүлөрдү камтыган: эки

адистештирилген финансы-кредиттик мекеме – «Кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы» ЖЧКсын, «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын; 207 кредиттик союзду; 424 микрофинансылык уюмдарды (анын ичинде төрт микрофинансылык компания, 304 микрокредиттик компания жана 116 микрокредиттик агенттик) жана 274 алмашуу бюросун.

2011-жылдын биринчи чейрегинде банктык эмес финансы-кредит мекемелердин (БФКМ) сектору алгылыктуу өсүш арымын көрсөткөн, ал калайык-калты микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөр менен камтуу чөйрөсүнүн кеңейүүсүнө өбөлгө түзгөн. Алсак, кароого алынып жаткан жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча БФКМдердин активдеринин үлүшү 29 пайызды, ал эми кредит портфели банк тутумунун портфелинин 49 пайызын түзгөн.

2011-жылдын биринчи жарым жылдыгынын акырына карата абал боюнча БФКМдердин активдери 17,6 млрд. сомго жеткен, ал эми жыл башынан тартып алардын өсүшү 2,6 млрд. сом же 18 пайыз чегинде катталган болсо, БФКМдердин кредит портфели 13,9 млрд. сомго чейин өскөн, өсүш 2,9 млрд сомду же 26 пайызды түзгөн. Микрофинансы секторунун карыз алуучуларынын саны 2011-жылдын биринчи жарым жылдыгында 391 миңден 437 миң адамга же 11,7 пайызга чейин өскөн.

Ошондой эле, отчеттук жылдын биринчи жарым жылдыгында БФКМдердин таза пайдасынын көрсөткүчү 718 млн. сомду түзүү менен олуттуу өсүштү көрсөткөн, бул 2010-жылдын тиешелүү мезгилиндеги таза пайданын көрсөткүчүнөн эки эсеге жогору.

Жүгүртүүдөгү акчалардын жалпы суммасы 2011-жылдын 25-июлуна карата абал боюнча 47,3 млрд. сомду түзгөн, ал эми 2011-жылдын 1-январына карата ал 43,3 млрд. сом чегинде катталган эле. Жүгүртүүдөгү акчалардын суммасынын өсүшү 2011-жылдын 7 айы ичинде 9,3 пайыз чегинде түптөлгөн.

Бул көрсөткүчтөр, эсептөөлөрдө, республиканын калайык-калкынын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жүгүртүүдөгү накта-лай акчалар жетиштүү дегенди билдирет.

■ Кыргыз Республикасынын Улуттук бан-

¹Июнь айында МКОлорду жайгаштыруу боюнча бардык аукциондор суроо-талаптын жоктугуна байланыштуу өткөрүлбөгөн катары таанылышкан.

кы, KfW Германия өнүгүү банкынын колдоосу менен жүзөгө ашырылып жаткан "Турак-жайды каржылоо программаларынын" алкагында, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Программага катышуу үчүн өнөктөш финансы-кредит институттарын тандоо боюнча тендер жарыялагандыгы тууралуу билдирет. KfW Программасынын жалпы максаты болуп өз кезегинде кыргыз финансы рыногун тереңдетүүгө жана кеңейтүүгө шарт түзө ала турган турак-жай курууга сунушталуучу кредиттердин жана ипотекалык кредиттердин, ошондой эле турак-жай шарттарын жакшыртууга жана үй сатып алууга берилүүчү кредиттердин көлөмүн жогорулатуу жана жеткиликтүүлүгү, мөөнөттүүлүгү боюнча аларды жакшыртуу эсептелет. Программанын жалпы максаты жогоруда саналып кеткен максаттар үчүн каржылоону сунуштоо жолу менен жетишилет жана Кыргыз Республикасынын орто жана аз деңгээлде кирешелүү болгон жарандарынын кредит алууга жетишүүсүнө жана алардын турак-жай шарттарын жакшыртып алуусуна мүмкүндүк түзөт. Кредиттер программага катышуу үчүн тандалып алына турган үч Өнөктөш Финансы-кредит институту тарабынан берилмекчи. Өнөктөш Финансы-кредит институттары кредиттерди улуттук валютада (сом менен) кийинчерээк аныктала турган шарттарда Финансы министрлигинен алышат.

Тендерге катышууга Кыргыз Республикасынын аймагында катталган жана өз ишин жүргүзүп жаткан банктар жана микрофинансы уюмдары чакырылат.

Өнөктөш финансы-кредит институттарын тандоо тендер түрүндө эки баскычта өткөрүлөт:

1. Финансы-кредит институттарын алдын ала тандоо.

2. Акыркы тандоо, бул тандоо кеңешчи тарабынан толук текшерүүдөн өткөрүүнүн негизинде жүзөгө ашырылат. Тандоо Финансы министрлигинин, KfWтин өкүлдөрүнөн, эл аралык тажрыйбасы бар кеңешчиден турган тендердик комиссия тарабынан жүзөгө ашырылат.

Тендерге кызыкдар болгон тараптар Алтынай Валиханова менен байланышуусу керек, Алтынай Сиздерге тендер жана ага керектүү боло турган документтер тууралуу кошумча маалыматтарды бере алат. Эгерде кандайдыр-

бир суроолор пайда боло турган болсо, өтүнүч, суроолоруңуздарды Вализханова Алтынайга altynai.valikhanova@kfw.de электрондук дареги боюнча жөнөтүүгө болот.

Документтерди тапшыруу мөөнөтү 2011-жылдын 29-августуна чейин KfWтин аймактык офисине, Бишкек ш., Панфилов көч., 150 дареги боюнча жүзөгө ашырылат.

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаңылыктары

Улуттук банк тарабынан төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерге **лицензиялар (күбөлүктөр) берилген:**

1. Жеке ишкер Данышманов Эмиль Маматкадыровичке нактадай чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 26-июлунда берилген №4736-лицензия. Алмашуу бюросу 2807 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Абдрахманов көч., 150, "Жетиген" алмашуу бюросу.
2. Жеке ишкер Жолдошбаев Абдурашид Галиахпаровичке Маматкадыровичке нактадай чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 27-июлунда берилген №4737-лицензия. Алмашуу бюросу 2808 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка көч., 300.
3. Жеке ишкер Кутманалиева Динара Токтогуловнага нактадай чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2011-жылдын 27-июлунда берилген №4738-лицензия. Юридикалык дареги: Талас ш., Сарыгулов көч., номерсиз ("Көктөм" соода үйүнүн имаратында).
4. "МКК "Баррэл" ЖЧКсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди берүүгө 2011-жылдын 27-июлунда берилген №388-күбөлүк. Юридикалык дареги: Ысык-Көл обл., Каракол ш., Москва көч., 162/16.
5. ЖЧК "АККА-Финанс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди берүүгө 2011-жылдын 28-июлунда берилген №389-күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Парковая көч., 65.
6. ЖЧК "Прогресс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредит-

терди берүүгө 2011-жылдын 28-июлунда берилген №390-күбөлүк. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Чүй пр-ти, 230, 7-кабат, 8-каб.

Төмөнкү банктык эмес финансы кредит мекемелеринин күбөлүктөрү/

лицензиялары жокко чыгарылган:

1. 2011-жылдын 25-июлунан тартып мекеме "Бизнес-Люкс" МКАсына берилген №148-күбөлүк өзүн-өзү жоюу жөнүндөгү 2011-жылдын 22-июлундагы арыздын жана уюштуруучунун 2011-жылдын 22-июлундагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Көл областы,

Чолпон-Ата ш., Совет көч., 69.

2. 2011-жылдын 28-июлунан тартып "Аска Тоо" кредиттик союзуна берилген №549-лицензия 2011-жылдын 25-июлундагы жалпы жыйындын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын обл., Нарын ш., Ж.Шералиев көч., 231.
3. 2011-жылдын 29-июлунан тартып жеке ишкер Юшта Тамара Николаевнага 2011-жылдын 23-ноябрында берилген №4519-лицензия экономикалык ишмердикти токтотуу жөнүндөгү арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Москва көч., 164-үй, 13-кв.

Банктар аралык төлөмдөр

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү						
	Бардыгы болуп банктар аралык төлөм системалары		анын ичинде			
			Клиринг системасы		Гросстук системасы	
	Көлөмү сом	Саны даана	Көлөмү сом	Саны даана	Көлөмү сом	Саны даана
2011-жылдын 25-июлунан 29-июлуна чейинки мезгил ичиндеги көрсөткүчтөр (отчеттук мезгил)						
Жумалык абсолюттук маани	13 907 046 101,67	29 080	1 431 408 187,02	25 913	12 475 637 914,65	3 167
Банктар аралык төлөм системаларынын төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)	100,0	100,0	10,3	89,1	89,7	10,9
в том числе (%):						
ББПБнын таза позициялары	0,1	1,2	0,6	1,3	0,0	0,0
Борбордук Казыналыктын чыгыш төлөмдөрү	17,6	15,4	24,5	16,9	16,8	2,5
Борбордук Казыналыктын кириш төлөмдөрү	22,3	32,3	14,3	36,1	23,3	1,6
Социалдык Фонддун чыгыш төлөмдөрү	0,004	0,1	0,04	0,1	0,0	0,0
Социалдык Фонддун кириш төлөмдөрү	0,2	3,8	2,4	4,2	0,0	0,0
Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр						
Абсолюттук мааниси	10 835 358 831,80	27 226	1 282 952 047,35	24 727	9 552 406 784,45	2 499
Отчеттук мезгилдин көрсөткүчтөрүнүн өткөн айдын орточо жумалык көрсөткүчтөрүнөн четтеши						
Абсолюттук мааниси	3 071 687 269,87	1 854	148 456 139,67	1 186	2 923 231 130,20	668
%	28,3	6,8	11,6	4,8	30,6	26,7

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү

Абалы	2011-жылдын 22-июлуна карата	2011-жылдын 29-июлуна карата
Жүгүртүүдөгү карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз)	113 675	114 126
Pos-терминалдардын саны бардыгы болуп, анын ичинде:	561	561
- банктарда	420	420
- соода түйүндөрүндө	141	141
Банкоматтардын саны	149	149

ФИНАНСЫ РЫНОГУНУН УЧУРДАГЫ АБАЛЫ 2011.25.07 - 2011.29.07

Акча базасы

(млн. сом)

	2011-ж. 22.07	2011-ж. 29.07	Өсүш
Бардыгы	52 340,8	52 973,6	632,8
анын ичинде:			
- банктардан тышкаркы акчалар (МО)	45 394,2	45 439,3	45,1
- коммерциялык банктар- дын камдары (резерв)	6 946,6	7 534,2	587,6

Улуттук банктын операциялары

(млн. сом)

	2011.18.07- 2011.22.07	2011.25.07- 2011.29.07	Өсүш
РЕПО шарттарында МКВ(ж) сатуу	78,0	26,3	-51,6
Мурда келишилген РЕПО бүтүмдөрү боюн- ча кайтара сатып алуу	20,1	46,5	26,4
"Овернайт" кредиттери	35,0	-	-35,0

Улуттук банктын ноталар аукциондору

(млн. сом)

	2011-ж. 19.07	2011-ж. 26.07	Өсүш
Суроо-талап	506,8	461,1	-45,7
Сатуу	471,8	440,1	-31,7
Жеткире жайгаштыруу	-	-	-
Орточо салмактанып алынган кирешелүүлүк, % менен:			
- жүгүртүү мөөнөтү 7 күндүк ноталар боюнча	5,93	6,01	0,08
- жүгүртүү мөөнөтү 14 күндүк ноталар боюнча	8,07	8,22	0,15
- жүгүртүү мөөнөтү 28 күндүк ноталар боюнча	12,84	13,19	0,35

МКВ аукциондору

(млн.сом)

	2011-ж. 21.07*	2011-ж. 28.07	Өсүш
Суроо-талап	200,0	45,5	-154,6
Сатуу	95,0	25,4	-69,6
Орточо салмактанып алынган кирешелүүлүк, % менен:			
- жүгүртүү мөөнөтү 3 ай	-	-	-
- жүгүртүү мөөнөтү 6 ай	-	14,91	14,91
- жүгүртүү мөөнөтү 12 ай	20,33	-	-20,33

* жүгүртүү мөөнөтү 3 ай болгон МКВлар аукциону крешелүүлүктүн жогору во-
латилдүү болушунан улам өткөрүлгөн эмес

Ички банктар аралык кредит рыногу

(млн. сом)

	2011.15.07- 2011.21.07	2011.22.07- 2011.28.07	Өсүш
Операциялардын жалпы көлөмү	59,2	71,4	12,2
анын ичинде:			
- РЕПО бүтүмдөрү	59,2	71,4	12,2
- улуттук валютадагы кредиттер	-	-	-
- четөлкө валютасындагы кредиттер	-	-	-
Пайыздык чендердин орточо салмактанып алынган деңгээли, % менен:			
- РЕПО бүтүмдөрү боюнча	11,00	11,81	0,81
- улуттук валютадагы кредиттер боюнча	-	-	-
- четөлкө валютасындагы кредиттер бо- юнча	-	-	-

Банктар аралык валюта тооруктары

(млн. долл.)

	2011.18.07- 2011.22.07	2011.25.07- 2011.29.07	Өсүш
Бүтүмдөрдүн жалпы көлөмү	26,45	21,20	-5,25
анын ичинде:			
- банктар аралык бүтүмдөр	9,75	18,40	8,65
- Улуттук банктын сатуусу	-	-	-
- Улуттук банктын сатып алуусу	16,70	2,80	-13,90
Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктар менен келишилген СВОП опера- циялары	-	-	-
Коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операциялары**	-	-	-
			Өсүш арымы
АКШ долларынын эсептик курсу (мезгил акырына карата)	44,9730	44,6879	-0,63%

** 2011-жылдын 29-июлундагы коммерциялык банктар ортосундагы СВОП операцияларын эске албаганда

Иштеп жаткан коммерциялык банктардагы депозиттер көлөмү

(млн. сомов)

	2011-ж. 22.07	29.07.11	Өсүш
Бардыгы	37 331,8	37 599,5	267,7
анын ичинде:			
- улуттук валютадагы депозиттер	18 216,4	18 752,6	536,2
- четөлкө валютасындагы депозиттер	19 115,4	18 846,9	-268,4

Иштеп жаткан коммерциялык банктардын кредиттеринин көлөмү

(млн. сомов)

	2011-ж. 22.07	2011-ж. 29.07	Өсүш
Бардыгы	28 721,1	28 921,2	200,1
анын ичинде:			
- улуттук валютадагы кредиттер	13 728,3	13 845,2	116,9
- четөлкө валютасындагы кредиттер	14 992,8	15 076,0	83,2

НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ с “20” ИЮЛЯ по “05” АВГУСТА 2011 г. ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕТЕ И РАСЧЕТАХ ОПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ *

Код по ИСО 4217		Наименование валюты	Курс (к кыргызскому сому)
буквенный	цифровой		
AUD	036	1 Австралийский доллар	48,8094
AZN	944	1 Азербайджанский манат	56,6936
GBP	826	1 Английский фунт стерлингов	72,6188
AMD	051	10 Армянских драм	1,2237
AFN	971	1 Афганский афгани	1,0371
BYR	974	100 Белорусских рублей	0,9009
BGN	975	1 Болгарский лев	32,5643
BRL	986	1 Бразильский реал	28,4590
HUF	348	10 Венгерских форинтов	2,3576
KRW	410	1 Вона Республики Корея/южно-корейский вон	0,0423
GEL	981	1 Грузинский лари	26,9751
DKK	208	1 Датская крона	8,5485
AED	784	1 Дирхам ОАЭ	12,1417
EUR	978	1 ЕВРО	63,6864
INR	356	1 Индийская рупия	1,0099
IRR	364	10 Иранских риалов	0,0422
KZT	398	1 Казахский тенге	0,3052
CAD	124	1 Канадский доллар	46,9275
CNY	156	1 Китайский юань Жэньминьби	6,9285
KWD	414	1 Кувейтский динар	163,0537
LVL	428	1 Латвийский лат	89,7830
LTL	440	1 Литовский лит	18,4449
MYR	458	1 Малайзийский ринггит	15,0329
MDL	498	1 Молдавский лей	3,9103
MNT	496	1 Монгольский тугрик	0,0356
TRY	949	1 Новая турецкая лира	26,5037
NZD	554	1 Новозеландский доллар	38,6395
TWD	901	1 Новый тайваньский доллар	1,5440
TMT	934	1 Новый туркменский манат	15,6474
NOK	578	1 Норвежская крона	8,2277
PKR	586	1 Пакистанская рупия	0,5154
PLN	985	1 Польский злотый	15,8727
RUB	643	1 Российский рубль	1,6111
XDR	960	1 СДР	71,4183
TJS	972	1 Таджикский сомони	9,4497
UZS	860	1 Узбекский сум	0,0259
UAH	980	1 Украинская гривна	5,5945
CZK	203	1 Чешская крона	2,6326
SEK	752	1 Шведская крона	7,0078
CHF	756	1 Швейцарский франк	55,6570
JPY	392	10 Японских йен	5,7472

КУРСЫ ДОЛЛАРА США ПО ОТНОШЕНИЮ К СОМУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ОПРЕДЕЛЯЕМОМУ НА ЕЖЕДНЕВНОЙ ОСНОВЕ*

Дата (курсы действуют с указанных дат)	Курс (к кыргызскому сому)
01.08.2011	44.5952
31.07.2011	44.5952
30.07.2011	44.5952
29.07.2011	44.6879
28.07.2011	44.6846
27.07.2011	45.7025
26.07.2011	45.7424

** официальные курсы иностранных валют по отношению к кыргызскому сому определяются Национальным банком Кыргызской Республики без обязательства Национального банка Кыргызской Республики покупать или продавать иностранные валюты по определенным курсам*

СООБЩЕНИЕ

о результатах аукционов нот НБКР, состоявшихся 26.07.2011г.

(тыс.сом)

Номер эмиссии	BD001110803	BD002110810	BD004110824
Дата эмиссии	27.07.2011	27.07.2011	27.07.2011
Срок обращения, дней	7	14	28
Объявленный объем эмиссии	100000	200000	300000
Размещенный объем эмиссии	100000	127000	213100
в т.ч. среди заявок:			
- собственных	100000	127000	213100
- клиентских	0	0	0
Объем спроса	105000	127000	229100
Количество участников	3	5	8
Фактическая сумма оплаты	99883.16	126595.34	210935.62
Цены (сом)			
максимальная	9990	9977.69	9953.63
средневзвешенная	9988.32	9968.14	9898.43
отсечения	9987.38	9965.55	9887.72
Средневзвешенная доходность(%)	6.01	8.22	13.19
Эффективная годовая доходность(%)	6.19	8.55	14.03
Дата погашения	03.08.2011	10.08.2011	24.08.2011

Управление денежно-кредитных операций
Отдел рефинансирования и размещения ценных бумаг НБКР. тел. 66-90-42

**УЧЕТНАЯ СТАВКА НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
С 27 июля по 02 августа 2011 года
СОСТАВЛЯЕТ 12.97 %**

ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ГЦБ* в тыс. сом

Дата	Общий объем сделок по номинальной стоим-ти	Общий объем сделок по факт-ой стоим-ти	Общее кол-во сделок (шт.)	Заклученные репо сделки (репо-начальные)				Сделки по покупке/продаже до погашения		
				Объем сделок по факт-ой стоим-ти	Кол-во сделок (шт.)	Средне-взвеш. срок (дн.)	Средне-взвеш. дох-ть (%)	Объем сделок по факт-ой стоим-ти	Кол-во сделок (шт.)	Средне-взвеш. дох-ть (%)
За предыдущий период	51 370,00	50 263,95	2	50 263,95	2	7	11,00	0,00	0	0,00
25.07.2011	25 000,00	24 500,00	1	24 500,00	1	7	11,00	0,00	0	0,00
26.07.2011	30 662,80	29 026,46	24	29 026,46	24	20	13,00	0,00	0	0,00
27.07.2011	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
28.07.2011*	70 685,70	70 000,00	1	0,00	0	0	0,00	70 000,00	1	13,08
29.07.2011	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00
За отчетный период	126 348,50	123 526,46	26	53 526,46	25	14	11,00	0,00	0	0,00
Изменение	74 978,50	73 262,51	24	3 262,51	23	7	0,00	0,00	0,00	0,00

* - покупка Национальным банком ГКО эмиссии GBA02111214 у ОсОО "СФРБ"

* Сведения содержат данные по операциям коммерческих банков на вторичном рынке ГКВ

КУРСЫ ВАЛЮТ НА НАЛИЧНОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА 02.08.2011 г.

БАНКИ 10:00	сом /		сом /		сом /		сом /		сом /	
	1 доллар США		1 евро		1 российский рубль		1 казахский тенге		1 узбекский сум	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа
ОАО "Айыл Банк"	43,5000	44,3000	62,2000	64,2000	1,5500	1,6120	0,2900	0,3050		
КИКБ	43,8000	44,5000	63,0000	64,8000	1,5600	1,6120	0,2960	0,3070		
ОАО "ЮниКредит Банк"	43,8500	44,3500	63,0000	64,0000	1,5550	1,5950	0,2920	0,3020		
ЗАО "Банк Азии"	43,5000	44,5000	63,0000	65,0000	1,5500	1,6500	0,2900	0,3300		
ОАО Российско-Кыргызский "Аманбанк"	43,5000	44,5000	63,0000	64,3000						
ОАО "Залкар Банк"	43,8000	44,3500	63,0000	64,2000	1,5600	1,6200	0,2950	0,3070		
ОАО "Банк Бакай"	43,8000	44,7000	63,2000	64,3000	1,5600	1,6300	0,2900	0,3100		
ЗАО "БТА Банк"	43,8000	44,3500	63,0000	64,3000	1,5600	1,6150	0,2990	0,3080		
ЗАО "Демир Кыргыз Инт. банк"	44,3000	44,6000	63,1800	64,3200	1,5720	1,6080	0,2998	0,3042		
ОАО "Дос-Кредобанк"	43,6500	44,4000	63,3000	64,3000	1,5600	1,6200	0,2800	0,3180		
ОАО ИБ "Иссык-Куль"	43,9000	44,4000	63,0000	64,2000	1,5600	1,6000	0,2950	0,3050		
ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан"	43,9000	44,6000	63,1000	64,7000	1,5600	1,6120	0,2950	0,3052		
ОАО "КыргызКредитБанк"	43,8000	44,6000	63,0000	64,5000	1,5600	1,6200	0,2950	0,3100		
ОАО "Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН"	43,8500	44,3000	62,7000	64,5000	1,5600	1,5900	0,2950	0,3050		
ЗАО "Манас Банк"	43,8000	44,4000	63,5000	64,2000	1,5600	1,6000	0,3020	0,3100		
ОАО "РСК Банк"	43,8000	44,5000	62,8000	64,3000	1,5600	1,6150	0,2800	0,3060		
ЗАО АКБ "Толубай"	43,6500	44,3500	62,8000	64,2000	1,5400	1,6100	0,2900	0,3100		
ОАО "ФинансКредитБанк КАБ"	43,8000	44,6000	62,5000	64,0000	1,5550	1,6120	0,2950	0,3050		
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"	44,1000	44,6000	62,8000	64,3000	1,5600	1,6150	0,3010	0,3110		
ОАО "ЭкоИсламикБанк"	43,9000	44,4000	63,4000	64,2000	1,5600	1,6100	0,2980	0,3060		
Бишкекский филиал Н.Б. Пакистана	43,6000	44,3000	63,0000	64,0000						
	1 английский фунт		1 швейцарский франк		10 японских иен					
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа				
ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан»	67,8900	75,3700								
ОАО «КыргызКредитБанк»	50,0000	77,0000								
ОАО «Банк Бакай»	68,0000	77,0000								
ЗАО «Демир Кыргыз Инт. банк»	66,5800	74,0800	52,4700	56,9100						
ЗАО «БТА Банк»	68,0000	75,0000								
* ОБМЕННЫЕ БЮРО	сом /		сом /		сом /		сом /		сом /	
	1 доллар США		1 евро		1 российский рубль		1 казахский тенге		1 узбекский сум	
	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа	покупка	продажа
г. Бишкек (10:00) **	43,9000	44,1625	63,4000	64,0250	1,5663	1,5813	0,2981	0,3008		
г. Ош	43,6000	44,3000	62,1600	63,9600	1,5500	1,6020	0,3000	0,3150	0,0175	0,0185
г. Джалал-Абад	44,4000	44,6000	62,0000	64,0000	1,5850	1,5900	0,2900	0,3000	0,0170	0,0180
г. Каракол	44,0000	44,6000	63,0000	65,0000	1,5600	1,6000	0,2900	0,3000		
г. Чолпон-Ата	44,0000	44,5000	63,0000	64,8000	1,5500	1,6000	0,2900	0,3030		
г. Талас	43,6000	44,0000	62,0000	64,0000	1,5400	1,5600	0,2976	0,2994		
г. Нарын	44,2000	44,5000	62,0000	64,7000	1,5600	1,6100	0,2800	0,3100		
г. Баткен	43,5000	44,0000	60,0000	62,0000	1,5400	1,5600				
Средние курсы валют по обменным бюро, предоставляемые ОсОО «Колибри»										
ОБ КОЛИБРИ	43,8000	44,1500	63,5000	64,5000	1,5650	1,5850	0,2950	0,3000	0,0130	0,0380

* По обменным пунктам курс покупки 1 доллара США к сому указан самый высокий, а курс продажи самый низкий. Остальные валюты и данные г. Чолпон-Ата, ОсОО «Колибри» отражают средние курсы.

** По г. Бишкек данные представлены с Обменных бюро, находящихся на ул. Московской-Советской. По ОсОО «Колибри» данные представлены с Обменных бюро, находящихся на ул. Киевской, Московской, Манаса и Ошского рынка.

*** данные за 29.07.2011

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНОВ ГКВ

Национальный банк извещает об итогах очередных аукционов по продаже ГКВ, состоявшихся 28.07.2011(тыс. сом)

	6 - мес.
Номер эмиссии	GD026120130
Дата эмиссии	01.08.2011
Срок обращения, дней	182
Объявленный объём эмиссии	35 000,0
Размещено по номиналу	25 380,0
в т.ч. среди заявок:	
-конкурентных	25 304,00
-неконкурентных	76,00
Размещено по факту	23 600,03
Объём спроса	45 456,0
Количество участников	4
Цены ГКВ (сом)	
Максимальная	92,99
Средневзвешенная	92,99
Отсечение	92,95
Средневзвешенная доходность(%)	14,91
Эффективная годовая доходность(%)	15,46
Дата погашения	30.01.2012